

Буйрук № 13

1-сентябрь 2022-жыл
№8 Маатмуса Абыджапаров атындагы
жалпы билим берүүчү орто мектеби

Администрация мүчөлөрүнө функционалдык милдеттерди бөлүштүрүү жөнүндө:

1.2022-2023-окуу жылында кадрдык өзгөрүүгө байланыштуу кызматкерлердин функционалдык милдеттерине өзгөртүү киргизүү менен кызматтарына ылайык милдеттер тапшырылсын.

2.Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө жагы өзүмө милдеттендирилсін.

Мектеп директору:  Орозова Ж.Т.



«Бекитемин»
№8 Абдыжапаров Маатмуса
атындағы жалпы билим
беруучу орто мектебинин
директору: Орозова Ж



«1» сәләт жылбы 2022-ж.

Мектеп директору Орозова Жылдыз Токтобековнаның
кызметтүү нускамасы:

«Билим беруу мыйзамынын» талаптарынын аткарылышы.
Окуу – тарбия иштери боюнча орун басарынын, чарба иштери боюнча
жардамчысынын иштерин уюштурат. Педагогикалык кенештин иши,
педагогикалык кадрларды жайгаштыруу. Каражат жана чарбалык
багыттагы иштер. Мектеп кенешинин жана ата – энелер комитетинин
иштери.

Эмгек жана иш тартиптеринин сакталышы, мектеп иш
кагаздарынын номенклатуралык талапка жараша жургүзүлүшү.
Директор алдындағы кенешме. Окуу пландагы, орус тил, кыргыз тили
предметтери боюнча мугалимдерге усулдук жардам корсотуу жана окутуу
сапатын козомолдоо. Мектептеги окуу-тарбия иштеринин ички
козомолдоосун уштуруу. Белгиленген моонотто педагогикалык
кызметкерлерди аттестациядан откоруу.

Мектепти жасалгалоо. Китепкананын иши. Жумасына 3- сабакка
жана 1 жолу класстан тышкаркы иш чарага катышуу. Билим беруу
тармагы боюнча тышкы байланыштар, каражат жана чарбалык
багыттагы иштер. Эмгек жонундо закондуулукту, эмгектүү коргоонун
эрежелерин кыйشاюусуз аткаруу.

- мугалимдердин милдеттеринин аткарылышы.
- жалпыга милдеттуу окуу законунун аткарылышы.
- мектептин жалпы чарбачылыгына.
- завучтардын бардык ишмердүүлүгүн контролдоо жана жетекчилик
кылууга милдеттуу.

Нускама менен тааныштым:

Орозова Ж / орто мектептин директору.

«Бекитемин»
№8 Абдыжапаров Маатмуса
атындағы жалпы билим
беруучу орто мектебинин
директору:
Орозова Ж



«1 » сентябрь 2022-ж.

Окуу болумунун башчысы: Асанбекова Гүлзар Идирисовна
кызматтык нускамасы.

Мектептин уставына ылайык окуу-тарбия иштерин жургүзөт.
Мамлекеттик окуу пландарын жана программаларынын аткарылышы.
Расписание жана статистикалык отчёттор. Усулдук кенештин жана
усулдук бирикмелердин иштери. Жазуу жана текшеруу иштерине
коюлуучу бирдиктуу талаптардын аткарылышы. Класстык
журналдар жана дептерлердин текшерилиши.

Олимпиадалар жана предметтик кабинеттердин иштери. Алдынкы
иш тажрыйбаларды жайылтуу. Бутуруу жана кочуруу экзамандери. Окуу
пландагы география, математика, химия, физика предметтери боюнча
мугалимдерге усулдук жардам корсотуу жана окутуунун сапатын
козомолдоо жумасына 5 сабакка жана 1-класстын тышкаркы иш
чарага катышуу. Мектептеги негизги документациянын тузулушу жана
окуу программалардын толук аткарылышы, сабактарды нормалдуу отушун
мугалимдердин сабак отушуно жараша эмгек акынын толонушун
жетектейт.

Мугалимдердин онлайн, видео сабак жасоодогу корком чеберчилигин,
сабактын сапатын, санын козомолдоо. Ошону менен эле бирге ийкемдүү
расписание тзууу, "Санарап мугалим", "Санарап педагогика" ж.б конкурстарга
катышуу. Айрым окуучулардын жетишпей калуусуна жол бербес учун ар
кандай себептер менен сабакты коп калтырган окуучуларга кошумча
сабактарды уюштуруу.

- Предметтик мугалимдердин окуу программаларынын тузулушун, класстар боюнча сааттардын так тузулушун контролдойт.
- Туура эмес тузулуп, бекитилсе жооп берет.
- чейрек сайын мугалимдер арасында тестирлоону жургүзуп, билимин ар тараптан текшерип турууга милдеттүү.

Нускама менен тааныштым:

/ Асанбекова / Гүлзар / окуу болумунун башчысы.



«1» сентябрь 2022-ж.

Мектептен жана класстан тышкаркы тарбиялык
иштердин уюштуруучусу: Кайыпбекова Айнурда Бабырэшеновнанын
қызметтүүк нускамасы.

Мектептин уставына ылайык тарбиялык иштерди уюштурат. Класс
жетекчилердин иши жана класс жетекчилердин семинары. Балдар жана оспурумдор
уюмдарынын, окуучулардын озун-озу башкаруу органдары менен иштоо. Мектептик
жана класстык ата-энелердин иштери. Дежурстону уюштуруу. Ички иштер жана
саламаттык сактоо окулдор менен байланыш.

Окуучулар жана мугалимдер арасындағы маданий - массалык жана спорт
иштерин уюштуруу. Кундолуктордун абалы. Мектептен тышкаркы билим беруу
мекемелери менен байланыш. Окуу планындағы класстык saat, дене тарбия, кол
эмгек, музыка предметтери боюнча мугалимдерге усулдук жардам корсотуу жана
окутуу сапатын көзөмөлдөо.

Жумасына 1 сабакка жана 5-класстан тышкаркы иш чарага катышуу. Уюмдар
менен бирге майрамдарды, белгилүү даталардын откорулушун камсыз кылат. Ошону
менен эле бирге ар бир майрамдарга видео сабактарды тартуу, санарап мугалим жана
башка конкурстарга мугалимдерди катыштыруу. Ар бир видео сабактын коркомдуулугун
санын, сапатын көзөмөлдөо.

Окуучулардын ден-соолугунун сакталышын, турмуш шартына эмгектин
уюштурулушуна жооп берет. Ата-энелер комитети окуучулук комитетинин иштерине
жетекчилик кылат. Мектептин айланасынын тазалыгына коз салат. Класстарды
булуштурот жана санитардык абалды сактайт. Айлана-чойрону корктондурууну
жургузот жана анын аткарылышын контролдойт. Окуучуларга каникул мезгилинде иш
чараларды уюштурат, маданий иш чараларды откорот. Мектеп боюнча дежурстону
уюштурат жана окуучулардын активине таянып, мектепте туруктуу тартири
камсыз кылат.

Нускама менен тааныштым:
/ Айнурда / Кайыпбекова / тарбия иштери боюнча
уюштуруучу.

«Бекитемин»
№8 Абдыжапаров Маатмуса
атындагы жалпы билим
беруучу орто мектебинин
директору,
Орозова Ж.



« 1 » Сен-Георг 2022-ж.

География, биология, тарых, музыка, кол эмгек, сурот бирикмесинин
жетекчиси:
Асанова Айзаданын кызматтык нускамасы.

Тектеш предметтер боюнча мугалимдер арасында усулдук иштерди уюштуруу. Алдынкы иш тажрыйбаларды жайылтуу боюнча мектептин, райондун, облустун чыгармачылык мугалимдеринин иш тажрыйбаларын окуп уйронуу. Мугалимдер арасында жолдоштук сабакка катышууну уюштурууга жардамдашуу. Окуучулардын эн мыкты предмет боюнча иштеринин коргозмолору, предметтик олимпиадаларын уюштуруу жана откоруу. Предметтик жумалыктарды жана класстан тышкаркы иштерди уюштуруу. Ошонун менен эле бирге бирикме ичинде видео сабактарды тартуу жана тартылган ар бир сабактын сапатын козомолдоо. Ар кандай райондук, республикалык дөңгөлдө откорулуп жаткан онлайн конкурстарга катышуу Мугалимдердин жасаган эмгектерине жараша стимулдук фондун түзүп беруу.

Нускама менен тааныштым:

1 Асанова.А. /бирикме жетекчиси.



« 1 » 09 2022-ж.

Так илимдер бирикмесинин жетекчisi: Султангазиева Тамаранын кызмат нускамасы

Тектеш предметтер боюнча мугалимдер арасында усулдук иштерди уюштуруу. Алдынкы иш тажрыйбаларды жайылтуу боюнча мектептин, райондун, облустун чыгармачылык мугалимдеринин иш тажрыйбаларын окуп уйронуу. Мугалимдер арасынды жолдоштук сабакка катышууну уюштурууга жардамдашуу. Окуучулардын эн мыкты предмет боюнча иштеринин коргозмолору, предметтик олимпиадаларын уюштуруу жана откоруу. Предметтик жумалыктарды жана класстан тышкарды иштерди уюштуруу. Ошону менен эле бирге видео сабактарды тартуу жана бирикмеги даярдалган ар бир видео сабактын сапатын, санын козомолдоо. Ар кандай райондук, республикалык дөңгөлдө откорулуп жаткан онлайн конкурстарга катышуу Мугалимдердин жасаган эмгектерине жараша стимулдук фондун тузуп беруу.

Нускама менен тааныштыым:

/ Ж. Султангазиев / бирикме жетекчisi.

«Бекитемин»
№8 Абдыжапаров Маатмуса
атындағы жалпы билим
беруучу орто мектебинин
директору:
Орозова Ж



« 1 » СРЫМДЫРЫ 2022-ж.

Тил бирикмесинин жетекчisi:
Мамбеталиева Майрамбунун кызматтык нускамасы.

Тектеш предметтер боюнча мугалимдер арасында усулдук иштерди уюштуруу. Алдынкы иш тажрыйбаларды жайылтуу боюнча мектептин, райондун, облустун чыгармачылык мугалимдеринин иш тажрыйбаларын окуп уйронуу. Мугалимдер арасында жолдоштук сабакка катышууну уюштурууга жардамдашуу. Окуучулардын эн мыкты предмет боюнча иштеринин коргозмолосуру, предметтик олимпиадаларын уюштуруу жана откоруу. Предметтик жумалыктарды жана класстан тышкаркы иштерди уюштуруу. Ошонун менен эле бирге бирикме ичинде видео сабактарды тартуу жана тартылган ар бир сабактын сапатын козомолдоо. Ар кандай райондук, республикалык дөнгөлдө откорулуп жаткан онлайн конкурстарга катышуу Мугалимдердин жасаган эмгектерине жараша стимулдук фондун тузуп беруу.

Нускама менен тааныштым:

/ Мамбеталиева / Мамбеталиева / бирикме жетекчisi.



« 1 » 2022-ж

Башталгыч класстар бирикмесинин

жетекчisi: Торогелдиева Нуржандын кызмат нускамасы

Тектеш предметтер боюнча мугалимдер арасында усулдук иштерди уюштуруу . Алдынкы иш тажрыйбаларды жайылтуу боюнча мектептин, райондун, облустун чыгармачылык мугалимдеринин иш тажрыйбаларынын окуп уйронуу. Мугалимдер арасында жолдоштук сабакка катышууну уюштурууга жардамдашуу. Окуучулардын эн мыкты предмет боюнча иштеринин коргозмолору, предметтик олимпиадаларын уюштуруу жана откоруу. Предметтик жумалыктарды жана класстан тышкаркы иштерди уюштуруу. Ошонун менен эле бирге бирикме ичинде видео сабактарды тартуу жана тартылган ар бир сабактын сапатын козомолдоо. Ар кандай райондук, республикалык денгээлде откорулуп жаткан онлайн конкурстарга катышуу. Мугалимдердин жасаган эмгектерине жараша стимулдук фондун тузуп беруу.

Нускама менен тааныштым, Торогелдиева Нуржандын бирикме жетекчisi

«Бекитетмин»
№8 Абдыжапаров Маатмуса
атындағы жалпы билим
беруучу орто мектебинин
директору
Орозова Ж



«1» сентябрь 2022-ж.

Профсоюз уюмунун торайымы: Жапаркулова Токтобунун
кызмат нускамасы.

Кыргыз Республикасынын эмгек Кодексине ылайык эмгек
тартибинин жана ички тартиптин сакталышы.
Мугалимдердин иштешине нормалдуу шарттардын тузулушу,
алдынкы иш тажрыйбаны жайылтуу.

Мектеп администрациясы менен тузулгон
келишимдин аткарылышы. Мугалимдердин эс алуусун
уюштуруу боюнча иш чаralар.

Нускама менен тааныштым:

/ Жапаркулова / профсоюз уюмунун торайымы.

«Бекитемин»
№8 Абыжапаров Маатмуса
атындағы жалпы билим
беруучу орто мектебинин
директору:
Орозова Ж.



«1» септембр 2021-ж.

Секретарь-машинист : Нуралиева Анараның
кызматтық нұскамасы.

Алфавиттик китепченин ишин алып баруу. Окуучулардын
кыймылы боюнча маалыматтар (келген жана кеткен окуучулар).
Окуучулардын оздук делолорунун жана мугалимдердин оздук
делолорунун курамы жонундо маалыматтарды алып баруу.

Мектептин архивдик иш кагаздарын уюштуруу. Мектепке
келген жана мектептен кеткен иш кагаздарды каттоону
жургузот, мектеп жетекчилери тарабынан берилген кагаздарды
компьютерде даярдап, чыгаруу. Мектеп жетекчилери тарабынан
берилген тапшырмаларды аткаруу.

Нұскама менен тааныштым:

1 Ж Нуралиева секретарь.

«Бекитемин»

№8 Абдыжапаров Маатмуса
атындағы жалпы билим
беруучу орто мектебинин
директору: Орозова Ж.
Орозова Ж.



«1 » сентябрь, 2022-ж.

Чарба иштеринин милдетин аткаруучу:
Бакаева Кенжебунун
кызматтык нускамасы.

Мектептин имаратынын жана мектеп эмеректеринин сакталышы. Мектептин короосунун жана класстардагы тазалыгы. Мектептеги суу, отун жана жылуулук менен камсыз кылуу.

Мектептин орт жана техникалык коопсуздүгүн коргоо. Мектептеги жабдуулар менен камсыз кылуу, мектептин айланасын, короосун жашылдандыруу жана корктоңдуруу.

Мектепти сапаттуу ремонттон чыгарып, жаны окуу жылына даярдоо. Техникалык кызматкерлердин (жууп тазалоочу жана от жагуучу, кароолчу) ишин тира уюштурууга жана алардын иштерин козомолдоо. Мектеп мулкторун инвентаризациялоодон откоруу.

Нускама менен тааныштым:

/ Бакаев / Бакаева / чарба башчынын милдетин аткаруучу.